

20-Апрель

8б-История баскетбола.

6б-Отжимания(м),пресидения(д).

5а-Тулку боюн которуу(к),(б).

2а-Конугуулор комплекси.

21-Апрель

7а-Волейбол оюнунун тарыхы.

7б-История волейбола.

5б-Отжимания(м),пресидения(д).

8а-Баскетбол оюнунун тарыхы.

1а-Эртен мененки көнүгүүлөр.

2б-Комплекс упражнений.

3а-Шашки оюнунун эрежелерди.

4б-Правила игры шашки.

22-Апрель

6а-Шахмат оюну.

6б-Игра шахмат.

5а-Кунумдук режим.

8а-Волейбол оюнунун эрежелерди.

1б-Утренняя упражнения.

1в-Утренняя упражнения.

2б-Распорядок дня.

4а-Шашки оюнунун эрежелерди.

23-Апрель.

6а-Тулку боюн которуу (б),(к).

5б-Дневной режим.

8б-История волейбола.

1а-Гигиенаны сактоо.

1б-Соблюдать гигиены.

1в-Соблюдать гигиены.

3б-Правила игры шашки.

4а-Гимнастикалык көнүгүүлөр.

24-Апрель.

7а-Баскетбол оюнунун тарыхы.

7б-История баскетбола.

2а-Кунумдук режим.

3а-Гимнастикалык көнүгүүлөр.

3б-Гимнастические упражнения.

4б-Гимнастикалык көнүгүүлөр.